

КЫРГ  
2023-27

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ

А. А. АЛТМЫШБАЕВ атындағы ФИЛОСОФИЯ, УКУК ЖАНА  
СОЦИАЛДЫҚ-СЛЯСИЙ ИЗИЛДӨӨЛӨР ИНСТИТУТУ

ЖУСУП БАЛАСАГЫН атындағы  
КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ

Д 09.22.657 ДИССЕРТАЦИЯЛЫҚ КЕҢЕШ

Кол жазма укугунда  
УДК: 614.253. (575.2.) (04.)

БАРЫНБАЕВА АЙНУРА АБДЫКАЛЫКОВНА

МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖООПКЕРЧИЛИКТИН  
БИОЭТИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ

09.00. 11 – социалдық философия

Философия илимдеринин кандидаты окумуштуулук  
даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациянын  
АВТОРЕФЕРАТЫ

Бишкек – 2023

Диссертациялык иш КР УИАнын А. А. Алтмышбасев атындагы Философия, укук жана социалдык-саясий изилдео институтунун социалдык философия, эстетика жана этика болумундо аткарылды.

**Илимий жетекчиси:** Усупова Чолпон Сабыровна философия илимдеринин доктору, профессордун м.а., И.Ахунбаев атындагы КММАнын философия жана коомдук илимдер кафедрасынын башчысы

**Расмий оппоненттер:** Алымкулов Марат Сапарбекович философия илимдеринин доктору, КР Президентине караштуу Ж. Абрахманов атындагы мамлекеттик Башкаруу Академиясынын “Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу” кафедрасынын профессорунун м.а.

Тайлакова Алаида Акылбаева философия илимдеринин кандидаты, КР Эл аралык университетинин Чыгыш таануу кафедрасынын доценти

**Жетектоочу мекеме:** Академик М. М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин коомдук илимдер кафедрасы. Дареги: 723503, Исанов кочосу 81.

Диссертациялык иш 2023-жылдын 19-майында saat 13:00до Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын А. А. Алтмышбасев атындагы Философия, укук жана социалдык-саясий изилдеолор институту жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине караштуу философия илимдери боюнча докторлук (кандидаттык), маданият таануу жана искусство таануу боюнча кандидаттык диссертацияларды коргоо учүн түзүлген Д 09.22.657 диссертациялык көңөштөн жыйнында корголот. Дареги: 720071, Бишкек ш., Чүй проспекти, 265-а.

Коргоонун идентификатору: <https://vc.vak.kg/b/092-awn-tnx-ylr>

Диссертация менен КР УИАнын Борбордук илимий китеңканасынан (720071, Бишкек ш., Чүй проспекти, 265-а), Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Илимий китеңканасынан (720033, Бишкек ш., Фруизе кочосу, 547) жана диссертациялык көңөштөн сайтынан тааныштууга болот (<https://vak.kg/>).

Автореферат 2023 – жылдын 17- априленде таркатылды.

Диссертациялык көңөштөн окумуштуу катчысы, философия илимдеринин кандидаты, доцент

З. А. Алымкулов

## ИШТИН ЖАЛПЫ МУНӨЗДӨМӨСҮ

Диссертациянын темасынын актуалдуулугу. Азыркы учурда адамзаттын алдында кечикириүүгө мүмкүн болбогон жана бүткүл адамзат үчүн коркунуч түдүрүгөн көптөгөн проблемалар турат, алардын бири биомедициналык изилдеолор чойросуну тиешеси бар жана медициналык практикага, жалпы эле саламаттыкты сактоо системасына жаны технологияларды активдүү жана чоң ченемде киргизүү менен байланышкан. Биомедициналык технологиялардын онүгүшүнүн жоопкерчиликсиз, негизинен пайда табууга багытталган, иегавидүү кесептөрөнин мамлекеттер, адамзат үчүн коркунчтуулугун аңдап-сезүү биоэтика тармагындагы изилдеолорду активдаштырууга оболго түздү жана жоопкерчиликтөн жаны концепцияларын издоого карата кызыгууну күчтөттү, алардын ичинен биоэтикалык жоопкерчилик негизги маселелердин бири болуп саналат.

Биоэтикалык жаны концепцияларды жана билим берүүнү калыптандыруу процессинде пайда болгон татаалдыктар биоэтиканын талаштуу абалы менен эле эмес, билимдин утилитардык-технологиялык мунозу менен да шартталат, бул жагдай инсандын, адистин эркин ой жүгүртүүсүнүн онүгүүсүнө оболго түзбөстөн, кесиптик ишмердүүлүк чойросундө оз алдынча, активдүү, аңдап-сезилген тандоону жок кылат же томондотот. Учурда медициналык билим берүү системасынын сапатын жакшыртуу жана жоопкерчиликтүү, социалдык-маанилүү, жогорку даражадагы кесипкой адис инсанды тарбиялоо мұктаждыгы, зарылдыгы пайда болууда, ал универсалдуу мүнозғо ээ болгон биоэтикалык баалуулуктар системасынын негизинде калыптанышы керек.

Тилемке каршы, медициналык билимдердин жана окуу мекемелеринин белгилүү озгөчөлүктөрүнө карабастаан, жоопкерчиликтүү жана биоэтикалык көз караштан онүккөн адис-медиктин инсандыгын калыптандыруу процессинин мазмуну формалдуу мүнозғо ээ. Белгилей кетүүчү жагдай, биоэтикалык билим берүүнүн учурдан талаптарына ылайык келбеген, томонку деңгээлде үюштүрүлүшү жана формасы студенттерде биоэтикалык түшүнүктөрдүн, көз караштардын, билимдердин жана ыкмалардын онүгүшүнө оболго түзбөйт.

Жаны жогорку технологиялык жана кескин түрдө осуп жаткан аппаратура менен жабдылган азыркы медицина жана ага ылайыктуу жаңыланган медициналык мораль мурунку салттуу этика, ага муноздүү түшүнүктөр менен баалуулуктар системасына карши туруп, ортодо зарылдык түрдө конфликт пайда болууда. «Андыктан бүгүнкү күнде биоэтика медициналык илимдин жана практиканын нравалык чойросу катары философиялык ой жүгүртүүгө: биомедицинаты жана адамдарды

дарылоонун жаңы медициналык технологияларын дүйно караштық жана аксиологиялык баалоого мұктаж» [Хрусталев Ю. М. Этоды философских идей и мыслей [Текст] / Ю. М. Хрусталев. -М., 1998. 263-б.].

Биоэтиканың көп сандаган маселесеринің философиялық мамиледен, билимден, усулдан, баалоодон тышкary чечүүгө мүмкүн эмес, мындай жағдай адамга башкалардың алдында оз жоопкерчилигин терен түшүнүүгө, аңдап-сезүүгө жаңа коопсуз иш-аракеттерди, жүрүм-турумду иштеп чыгууга жардам берет. Негизги концепттүү адамдар ортосундагы баарлашууга жаңа озара карым-катышка бурган салттуу этикадан айырмаланып, азыркы учурда төздик менен калыптанып жаткан жаңы этика адамдың башкалардың, дегеле жандуулардың алдында, айрым тобокел шарттарда экзистенциалдык тандоодо озунун иш-аракети, жүрүм-туруму үчүн жоопкерчилики билдириет.

Медициналык чөйрөде жаңа дарылоо ишмердүүлүгүндө биоэтикалык чекте жана контексте ишке ашкан жоопкерчилик маселесин философиялык талдоо зор нравалык-этикалык жана укуктук мааниге ээ. Илимий этика ишмердүүлүгүнүн олуттуу көңеишине жаңы жаңы технологиялардың жайылышина байланыштуу тынымсыз биоэтикалык изилдоолорду ишке ашырууну талап кылат, анын жардамы аркылуу түрдүү биомедициналык манипуляцияларды аткарууда, мисалы, адам геномуна кийлигишүүлөрдо илимий жамаатка, жалпы эле коомчулукка милдеттүү болгон жүрүм-турум чектерин жана нормаларын аныктоо зарыл. Жаңы тажрыйбаның жана билимдин негизинде юридикалык формага ээ болгон биоэтикалык кодекс иштелип чыгылыши абзел.

Азыркы биоэтикалык принциптерди алгачкылардан болуп түзгөндөрдүн катарына американык изилдеочулер В.Р.Поттер (2002), Е.Буш (2004), А.Швейцер (1973, 1992), Ж.Ф.Колланж (1992), Э. Фромм (2002) жана башка ушул сыйктуу изилдеочулердүү ко шууга болот. XX кылымдың экинчи жарымында биоэтиканың калыптанышына советтик жана орус окумуштуулары Е.Н.Байбарина (2006), Н.Бердяев (2004), С.А.Столяров (2005) зор салым кошушуп, биоэтикалык принциптердин жана дүйно караштың эволюциясының азыркы баскычына негиз салышкан. Биздин изилдоо үчүн Н. Н. Моисеев (1993), И.В.Силуянова (2001), Б.Г.Юдин (1992), П.Д. Тищенко (1992, 2001), А. С.Кузнецова (2003, 2004) ж.б. эмгектери зор мааниге ээ. Жогоруда айтылгандардың бардыгы биз тандаган изилдоо темасының актуалдуулугүн жана заманбап биоэтиканың чегинде иштeliп чыккан нравалык-этикалык жана философиялык-дүйно таанымдык принциптердин негизинде медицина жаатындағы адистердин жоопкерчилигин калыптандыруу зарылдыгын тастыктайт, бул теориялык гана эмес, практикалык, колдонмо мааниге ээ.

Диссертацияның темасының приоритеттүү илимий бағыттар, илимий программалар (долбоорлор), билим берүү жана илимий мекемелер тарабынан жүргүзүлүүчү негизги илимий-изилдоо иштери менен болгон байланышы. Диссертацияның темасы Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер Академиясынын тармактык илимий программасына, КР УИАнын

А. А. Алтынбаев атындагы философия, укук жана социалдык-саясий изилдоо институтунун тематикалык планына кирет.

Изилдоонуң максаты жана милдеттери. Диссертацияның негизги максаты болуп медициналык жоопкерчиликтин биоэтикалык маңызын социалдык-философиялык талдоо саналат.

Белгиленген максатка ылайык диссертациялык иштин томонкүү милдеттери аныкталды:

1. биоэтиканың моралдык-этикалык негиздерин аныктоо;
2. биоэтиканың жетишкендиктери шартындағы экзистенциалдык маселелерди иликтоо;
3. биоэтиканың контекстинде жоопкерчилик маселесин аныктоо;
4. Кыргызстандагы медицина кызматкеринин түрдүү моделдердеги кесиптик-этикалык жоопкерчилигинин озгөчөлүгүн талдоо;
5. Мамлекетибиздеги медициналык кызматкердин жоопкерчилигин онуктуруунун бағыттарын жана жолдорун аныктоо.
6. Кыргызстандык медицина кызматкеринин жоопкерчилигинин философиялык аспекттерин изилдоо.

Иштин илимий жаңылыгы. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда биоэтиканың контекстинде медициналык кызматкердин жоопкерчилигин оптималдуулугүнүү маселелерине арналган комплекстүү философиялык эмгектер ото аз. XX кылымда жаңы азыркы кылымдың биринчи он жылдыктарында биомедицинанын, генетиканын, биологиянын төз онүүгүшүнүн натыйжасында терен философиялык анализди талап кылган моралдык койгөйлөр келип чыгууда. Жогорку технологияларга негизделген жаңы заманбап биомедицина иисандын терөлүү процесстерин, жашоосунун жүрүшүн жана бутүшүн козомелдео мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Акыркы он жылдыкта болуп жаткан жана коомдук аң-сезимдин озгорушуно алып келген социумдун рухий турмушундагы маңыздыу трансформациялар адамдың жашоосу үчүн жоопкерчилигине карата көз караштардың озгорушуно шарт түздү. Бул диссертацияда жоопкерчиликке карата көз караштардың эволюциясы, биомедицина чөйрөсүндөгү эксперименттерге нравалык-этикалык, укуктук козомолдун зарылдыгы талданып, бул жағдай диссертациялык изилдоонун белгилүү жаңылыгын түзөт.

Изилдоонун илимий жаңылығына төмөнкү жагдайларды да көшүуга болот:

- биоэтиканын моралдык-этикалык негиздері изилденди;
  - биоэтиканын жетишкендиктери шартындагы экзистенциалдык маселелер илкенди;
    - биоэтика контекстінде жоопкерчилик проблемасы аныкталды;
    - Кыргызстандагы медицина кызметкеринин түрдүү моделдердеги кесиптик-этикалык жоопкерчилигинин озгочолуғу талдоого алынды;
    - мамлекетибздеги медициналык кызметкердин жоопкерчилигини онуктуруунун бағыттары жана жолдору аныкталды.

-Кыргызстандык медицина кызматкеринин жоопкерчилигинин философиялык аспекттери изилдөлөнүү.

**Алынган натыйжалардың теориялык маанилүүлүгү.** Илимий иштинең теориялык мааниси биоэтика контекстинде медициналык кызматкердин жетишкендиктери шартында жоопкерчилити онуктурүү жонундогу социалдык-философиялык билимдерди көңсітүүдо жана тереңдетүүдо турага.

Диссертациядагы теориялык-методологиялык нұктагы натыйжалардың азырқы биоэтикадагы процесстерди талдоодо, биоэтиканың келчектеги онуғүү тенденциясы менен байланышкан маселелерди оздөштүрүүдо, чечмелөодо Кыргызстандын жана башка олкөлөрдүн биоэтикалык проблемаларын талдоодо колдонууга болот.

Изилдоонун практикалык мааниси. Диссертациянын материалдарын жана изилдоонун жыйынтыктарын, эмгекте колдонулган теориялык-методологиялык принциптерди, медицина чойросундогу мамилелерди жана жонго салтуучу актылар, социалдык философия, биоэтика, медициналык этика, деонтология, глобалистика, маданият философиясы, философиянын тарыхы, маданият таануу боюнча атайын курстарды окутууда колдонуга болот.

## **Диссертациянын коргоого коюлуучу негизги жоболору:**

1.Илим менен технологиянын тез онугүсүүни натыйжасында пайдаланылган биоэтиканын бүгүнкү күнде топтолгон маселелерин руханийлик жана иравалык-этикалык баалтуулуктар маселесин терең, ар тараптуу талдоодон тышкary чечүүгө болбайт, алар спецификалык мунозгө ээ болгон медициналык гуманизмдин койгойлөрүн терең түшүнүүгө жардам берет, бул жагдай адам жашоосун сактоого жана узартууга багытталган медициналык гуманизмдин философия менен терең жана ажырагыс байланышын далилдейт.

2. Биоэтиканың негизги маселелери, борбордук түшүнүктөрү болуп жашоо жана олум эсептөлөт. Анын айланасында жан, дене, азап, ырахат, ден-соолук сыйктуу маселелер топтолгон. Адам болмушунун жашоо жана

олум сыйктуу негизги категориялары менен феномендерине карата мамилс адамдын иравалык, руханий жетилгендигинин чесеми болуп кызмат аткарат.

3. Азыркы жаңы технологиялардың жана тез озгөрүп жаткан социалдық-маданий фактордун ролу дүйнодо инсандың чыгармачылық күчүнүн онүгүшүү шарттаган, озунүн дүйнодогу ордун тактоого, ошондой элс кесиптик ишмердүүлүгү аркылуу жаратылыштын, адамдардын алдынча жоопкерчилигин аңдап-сезүүгө оболго түзген социомаданий фактордун мааниси осуудо.

4. Азыркы реалдуулук далилдегендей, биоэтика көз карашынан алып караганда медицина тармагында адистин жоопкерчиликтүү жүрүм-турумун калыптандырууга тиешелүү проблемалар азыркы Кыргызстандагы медициналык билим берүү маселесерин изилдоодо негизги маселе болуп саналат.

5. Болочок медициналық жамааттын этикалық нормаларға негизделген дүйнө болғон коз карашын калыптандыруу үчүн медициналық окуу жайларынын окуу программалары менен процессине биоэтика курстарын киргизүү зарыл. Биоэтикадан тышкary тарбия берүүнүн негизги каражаттарына педагогдун инсандык нравалық-этикалық таасириң салттуу түрдө кошууга болот, анын негизги милдети болуп тарбиядан тышкary студенттердин нравалық кайра озгорушу үчүн интеллектуалдык-нравалық шарттарды түзүп берүүдө турат.

6. Эки жарым миң жылдан ашуун убакытта европа маданиятында реалдуу медициналык тажрыйба менен байланышкан ар кыл моралдык принциптер менен эрежелер калыптанган. Азыркы мезгилиде европа маданияты менен медицинасынын чөгинде дарыгерлик этиканын төрт күйла олуттуу моделдерин бөлүп көрсөтүүгө болот. Биринчи модель - «зыян келтирбес» принципине негизделген Гиппократтын модели. Экинчиси - башкы принципи болуп «жакшылык жасоо» эсептелген Парацельстин модели. Учүнчү модель - «парызды аткаруу» принципине негизделген деонтологиялык принцип. Андан кийинки тортунчү модель болуп «кисандын укуктары менен кадыр-баркын урматтоо» принципине негизделген биоэтика санаат.

Издешүүчүнүң жеке салымы диссертацияда биоэтика контекстинин алкагында медициналык кызматкердин жоопкерчилигин социалдык-философиялык талдоонун негизиндеги илмий корутунду жана жоболор менен аныкталат.

**Изилдео натыйжаларынын аprobациялоо.** Изилдеонун негизги теориялык жоболору, анын жыйынтыктары региондорду өнүктүрүү жылына арналган “Глобалдаштыруу шартындагы билим берүүнүн, тарбиялоонун жана онуттук тенденцияларынын абалы” аттуу эл аралык илимий-практикалык

симпозиумунда (-Ош, 2019); "Кесиптик ишмердүүлүктүн этикалык-психологиялык, укуктук өңүттөрү" аттуу илимий-практикалык конференцияда (-Ош, 2017); "Медициналык кызматкерлердин жоопкерчилиги моралдык этикалык аспекттүү" эл аралык илимий-практикалык конференцияда (-Ташкент, 2020); "Аймактарды онуктүрүү жана олкону санаарипшештируү шарттарында билим берүүнүн актуалдуу проблемалары" аттуу ОшМУнун 80 жылдыгына арналган эл аралык илимий-практикалык конференцияда (-Ош, 2020); «Проблема человека: история и современность, кризис бытия и сознания человека или новый этап развития» (-Казахстан, 2020); И. Ахунбаев атындагы КГМАда уюштурулган «Биоэтика жана биомедициналык изилдоолордун этикалык экспертизасы, далилдүү медицина» атальштагы вебинарда (-Бишкек, 2020); ОшМунун медколледжинде откөрүлгөн «Адамзат тарыхындагы пандемиялар жана ал шарттагы моралдык-етикалык, психологиялык, укуктук маселелер» атальштагы илимий конференцияда (-Ош, 2020); ОшМунун 80 жылдыгына карата «Өлкөнү санаарипшештируү шартындагы жаштардын руханий коопсуздугу» атальштагы илимий конференцияны (-Ош, 2019); «Культурное наследие и народное искусство» атальштагы илимий-практикалык конференцияны (-Москва, 2022); «Заманбап илимдин пародигмасы жана илимий ой жүгүртүүнүн инновациялык өнүгүшү» аттуу илимий-практикалык конференциянын материалдарында (-Жалал-Абад, 2022) чагылдырылды.

Диссертациянын натыйжаларынын басылмаларда чагылдырылышынын толуктугу. Диссертациянын негизги жыйынтыктары жана теориялык жоболору илимий журналдарда 20 макалада (жалпы колому 15,2 б.т.) жарыяланды. Анын ичинен 4 макала чет олкодо, 2 (РИНЦ) макала Украинада “Web of Scholar” эл аралык илимий журналында (-Киев, 2017) басмадан жарык корду.

Диссертациянын түзүлүшү жана колому. Диссертациялык иш киришүүдөн, үч бапта, алты параграфтан, корутундудан жана пайдаланылган адабияттардын тизмесинен турат. Диссертациянын жалпы колому -162 бет.

## ИШТИН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ

Киришүүдо теманын актуалдуулугу, анын илимий программалар, илимий мекемелер тарабынан откорулүүчүү негизги илим изилдоо иштери менен байланышы белгиленип, иштин максаты менен негизги милдеттери аныкталды, илимий жаңылыгы, изилдоонун методологиялык жана теориялык негиздери, изилдоонун теориялык жана практикалык мааниси, коргоого сунушталган жоболор, изденүүчүнүн жексе салымы, апробацияланышы, иштин структурасы жана колому көрсөтүлдү.

“Медициналык жоопкерчиликтин биоэтикалык маңызы: тарыхый-философиялык реконструкция” аттуу биринчи бапта медициналык жоопкерчиликтин биоэтикалык маңызын чагылдырган философиялык изилдоолор иликтенип, биоэтиканын иравалык негиздери, анын контекстинде экзистенциалдык маселелер талданды.

Биринчи баптын «Биоэтиканын иравалык негиздері» аттуу биринчи параграфында биоэтика өңүтүндөгү иравалык маселелер изилденет.

Учурдагы мезгилди биотехнология революциясынын доору катары мүнездөо болот, ал сөсүз түрдө медициналык чойрону да кучагына алат. Аталган революциянын натыйжаларынын бири иретинде көптөгөн социалдык-етикалык жана иравалык маселелердин жаңы шарттарда илимий этиканын эле бир болүгү эмес, жалпы маданияттын өзгөчө феномени болгон биоэтикалык коз караштан изилденип жатышын кароого болот. Анын пайда болушу акыркы мезгилдерде болуп жаткан маңызуу глобалдык өзгорүүлөр менен аныкталат. Жашоо шарттары да кескин трансформацияланып, алар табигый жана сөсүз түрдө адамдардын аң-сезимин да өзгорүүгө дуушар кылат.

Биоэтиканы илимий-техникалык прогресстин натыйжасы гана эмес, цивилизациянын техногендик, технократиялык жана керектөөчү маңызы аркылуу жөнөтүлгөн чакырыкка жооп, өзгөчө реакция катары кароого болот. Демек, биоэтиканын пайда болушу жана эволюциясы илимдин, техниканын өнүгүү процесси, адам омурұно эле эмес, планетадагы бардык жандулардын жашоосуна карата кийлигишүүлөрдүн мүмкүн болгон чектерин аныктоо зарылдыгы менен шартталат.

Биоэтиканын пайда болушу үчүн сөсүз жалпы цивилизациялык негиздемелер зарыл болгон, учурда факторлордун үч мүнездүү тобун болуп кароого болот; биринчисине илимий негиздер кошулат, анткени медициналык чойрода колдонулган табигый жана инженердик-технологиялык илимдердин ийгиликтери жаңы биоэтикалык койгойлорду шарттаган.

Азыркы кездеги илим менен технологиялар өздүк болмуштун эң ыйык негиздерине, мисалы, бойго бүтүү, омурду узартуу механизмдерине кийлигишүүгө мүмкүндүк түздү. Медицинага тиешеси бар окумуштуулар жана компаниялар мүмкүн болушунча кызыгуунун натыйжасында жана пайда табууну көздөп аракеттенип, оздорунун ачылыштарынын жана иш-аракеттеринин мүмкүн болуучу натыйжалары жонундө көп ойлонушпайт. Медициналык камсыздоо чейрөсүндөгү пайда табуулар айрым окумуштуулардын, топтордун, коомчуулуктун конуулун бурат, ал социалдык негиздемелердин экинчи түрүнүн келип чыгышын шарттайт. Социум түрдүү изилдоолордун өнүгүү процессин, ошондой эле аларды колдонуу

натыйжаларын козомолдоону ишке ашырууга кызыкдар, анткени, бул адамдардын омуруну жана ден-соолугуна тике тиешеси бар, экинчиден, жаңы каражаттарды жана методикаларды колдонууда белгилүү тобокелдер жана коркупчутар учурайт. Азыркы учурда окумуштуулардын ишмердүүлүгүнүн терс кесепттери, натыйжалары учун социалдык, моралдык жоопкерчилик жонундогу маселе күрч көюлуп жатат.

Биоэтиканын негиздемелеринин учунчү тобун аксиологиялык-дүйнөгө болгон коз караштык негиздемелер түзөт. Учурда биоэтикада маданияттардын жана элдердин көптүгү менен шартталган, азыркы глобалдык жамаатка мүнөздүү болгон жана бири-бирине ылайык келбegen моралдык-дүйнөгө болгон коз караштык принциптерди, салттарды пайда кылган баалуулуктук плорализм басымдуулук кылууда.

Азыркы дүйнөдө жоопкерчилик маселесин актуалдаштыруу кризистик кырдаалдардын эволюциясы жана татаалданышы менен шартталган, ал дүйнөгө болгон коз караштык маселе катары ойчулдардын, психологдордун, социологдордун эмгектеринде чагылдырылган. Адамдарга жана жалпы коомго жоопкерчиликтүү мамиле корунуктүү философтор И. Кант, М. Вебер, Э. Фромм, В. Франкл жана башкалардын изилдоолорундо караган.

Азыркы биоэтикалык принциптерди алгачкылардан болуп түзгендөрдүн катарына американык изилдооччулор В.Р. Поттер, Т. Бьюачамп, Дж. Чилдресс, Д. Каллахан, Дж. Флетчер жана башка ушул сыйктууларды кошууга болот.

ХХ кылымдын экинчи жарымында биоэтиканын калыптанышына советтик жана орус окумуштуулары А.А. Баев, Д.К. Беляев, И.Т. Фролов, И.Н. Смирнов зор салым кошуушуп, биоэтикалык принциптердин жана дүйнө караштын эволюциясынын азыркы баскычына негиз салышкан. Биздин изилдоо учун Н.Н. Моиссеев, В.С. Степин, Б.Г. Юдин, П. Д. Тищенко, В.А. Кутырев ж.б. эмгектери зор роль ойнот, алардын иликтоолорундо учурдагы техногендик цивилизациянын калыптануу шартындагы биоэтиканын жалпы философиялык принциптери жана мамилелери иштелип чыккан.

Баштапкы биоэтикалык принциптердин бири болуп инсандын автономиясы жонундогу принцип саналат, ал индивиддин ден-соолугун жана омурүн коргоо тармагындагы укугу жонундогу элестоолорго таянат. Бул принцип жонундогу алгачкы эскерүүлорду жаңы мезгилдин башталкы баскычтарында жазылган философиялык эмгектерден табууга болот. Кийинки учурларда ал Дж. Локкун, И. Канттын, Дж. Миллдин ж.б. иштеринде онугүп, философиялык мазмунга ээ болгон.

Изилдоонун методологиялык негизин бардык маселелерди тарыхый жана маданий озгөчөлүктөргө таянып изилдеген маданий-цивилизациялык ыкма түзгөндүгүнө байланыштуу кыргызстандык окумуштуулардын

эмгектери изилдоо багытында зор кызыгууну пайда кылат. Ата-мекендиk кыргыз окумуштуулардын ичинен М. К. Сейдалисованын (2017), Т. А. Кудайбергенованнын (2002) изилдоолору биоэтикалык проблемаларды талдоого арналган. Кыргызстанда саламаттык сактоо чойросундогу этикалык маселелер И. К. Ахунбаевдин, М. М. Миррахимовдун илимий эмгектеринде карапы кеткен. Ошондой эле И. А. Ашимов медициналык ЖОЖдордо философия предмети боюнча негиздүү маселелерди көтерген, анда медицина чойросундогу этикалык, нравалык койгойлорду алып чыккан.

Биоэтиканын маанилүү заманбап принциптеринин бири катары маалыматталган макулдук принципи карапат; мында бейтап өзүнүн дарыланышы, тобокел даражасы, анын оц жана терс натыйжалары, ден-соолугу, абалы тууралуу толук маалымат алууга, дарылануудан баш тарткан учурдагы реалдуу альтернативалар жонундо билүүгө акысы бар. Бейтап зарыл деп тапкан учурда оз чечимин озгортүүгө да укук берилиши керек.

Адилеттүүлүк принципин төмөнкү суроо аркылуу чагылдырууга болот: ар бир адам оздүк саламаттыгын коргоого мүмкүндүгү болбосо да, укугу барбы же бул укук зарыл каражаттарга ээ болгон, жетишээрлик бай адамдардын артыкчылыгыбы?

Зыян келтирбөө принципи да озгөө конүл бурууга татыктуу, ал азыркы реалийлерди эске алуу менен бейтаптын толук кандуу жашоосун, жыргалчылыгын жоготуу аркылуу саламаттыгын сактоо дарыгердин ишмердүүлүгүнүн жалгыз максаты болбош керек дегенди билдирист. Кыргызстан коптогон эл аралык закондордо жана декларацияларга, тактап айтканда, биоэтика жана адам укуктары жонундогу Жалпы декларацияга кошуулуу менен бирге республикабыздагы медицинанын нравалык негиздемелерине берилгендигин далилдеди.

Биринчи баптын «Биоэтиканын жетишкендиктери шартындагы экзистенциалдык маселелер» аттуу экинчи параграфында биоэтиканын онутундө экзистенциалдык маселелер тарыхый-философиялык талдоого алынат.

Жашоо менен өлүмдү изилдоо объектиси катары эсептеген философиялык ой жүгүртүү адам сыйктуу эле байыркы мезгилге таандык. Философиялык ой жүгүртүүнүн тарыхында омур жана олум маселесин айланып откөн ойчулду табуу кыйын. Платондун «Философия – олумго даярдык корүү жана олүүгө жөндөмдүүлүк» - деген тезиси түрдүү вариантында башка авторлор тарабынан колдонулуп келет [Платон. Апология Сократа [Текст] / Платон // Соч.: в 4-х т. – М., 1990. – Т. 1. –70-б.].

Бирок жашоо агымында эскирген же колдонуудан чыккан органдарды алмаштыруу, ал аркылуу жашоосун узартуу мүмкүнчүлүгү постклассикалык

биоэтиканың экзистенциалдык маселелерди башкача көз карашта баса белгилейт. Бул - озунун виртуалдык изин маалыматтык мейкиндикте калтыруу мүмкүнчүлүгү жана башка формада жашоосун улантуу, аны менен виртуалдык олбостукко ээ болуу. Убактысынын көп болугун интернетте откоргон жаңы мууни башкача дүйнө карашка, болок иправалык баалуулуктарга ээ.

Жашоо жана олум XX кылымдагы философиялык ой жүгүртүүдөгү адам болмушунун уникалдуулугуна кончыл бурган ири багыт - экзистенциализмдеги негизги категориялар менен маселелердин бири болуп саналат.

Адамзаттын тарыхындагы эки ири жана кан тогулгон согушту баштап откоргон Батыш Европадагы интелигенциянын окулдорунун аталган философиялык багытка кызыгуусу анда көп сандагы адамдар тартылган кризистик кырдаалдар менен байланышкан проблематика кецири чагылдырылыши менен түшүндүрүлөт. Экзистенциализмдин контегон окулдору соңку тарыхтагы катастрофалык натыйжаларга ээ болгон окуялар жеке жана коллективдүү адам болмушунун түрүксүздүгүн көрсөттү жана далилдеди деген пикерди колдошкон. Карама-каршылыктуу дүйнөде жашоо үчүн озун, ички «менин» тандоого алыш реалдуу мүмкүнчүлүктөрүн жана жондомдуулукторүн, баалоону үйрөнүп, активдүү жашоо позициясын иштеп чыгуу зарыл.

Экзистенциализмдин корунуктуу окулу М. Хайдеггер болмуштун мааниси жөнүндөгү проблеманы кароодо адам жашоосунун негизги аныктоочу мүнөздөмөсү катары омурдун аягын, башкача айтканда, олумду алган, андан ойчул болмуштун дагы бир маанилүү категориясын, мүнөздөмөсүн, тактап айтканда, убакытты болуп алган. Хайдеггердин пикери боюнча адам жашоосунун аягы бар үчүн жана адамга болмушту түшүнүү мүнөздүү болгондуугуна байланыштуу бытие - «ачык» [Хайдеггер М. Очерки философии. О событии [Текст] / М. Хайдеггер // Вопросы философии. -М., 2006. - №11. - 164-166-б.]

Экзистенциализмдеги негизги маселелердин бири болуп «индивидуиддин маңызыны» же жашоосунун биричилиги же эссенция, экзистенция жөнүндөгү маселе эсептелет. Экзистенциалисттер белгилегендес, адамдын болмушунун озгочолугун эркиндик аныктайт, ал жоопкерчиликten болунбойт. Ж. П. Сартрын экзистенциалдык философиясынын негизги категориясы болуп эркиндик жана жоопкерчилик эсептелет. Сартр жана анын талапкерлери индивидуалдык жоопкерчиликтин гана эске алышат, бул категория индивиддин оздук ишенимдеринин алдындагы жоопкерчиликтин билдирет [Сартр Ж.-П. Дневники странной войны. Сентябрь 1939 – март 1940 [Текст] / Ж.-П. Сартр. – СПб.: Издательство «Владимир Даль», 2002, -20-б.].

Экзистенциализм эркиндикти жана жоопкерчиликтин түшүндүрүү до конкреттүү тарыхый шарттар, объективдүү кырдаалдар менен байланышкан ар кандай актанууларды кабыл албайт. анткени дүйнөдо, коомдо болуучу иерсслер учун ар бир адам тигил же бул формада жеке жоопкерчиликтес ээ, бул жобо азыркы биоэтикалык принциптерге жакын.

Философиялык ой жүгүртүүдөгү бардык бағыттардын ичинен экзистенциализм биоэтикага жакыныраак, анткени илимий-техникалык прогресс адам жашоосун женилдүстүү менен биргэ омурго, планетадагы жашоого коркунуч көлтирген койгойлорду жаратты, адам коомунун келечек алдындагы коркунучун жойбостон, күчтотту.

Азыркы дүйнөдо омур жана олум маселесине карата кызыгуу контегон дарптардан куттулууга мүмкүндүк түзгөн жана жашоону олуттуу узарткан медициналык каражаттардын, билимдердин жана технологиялардын тез онүгүшүнө байланыштуу күчтөдү. Акыркы он жылдар аралыгында контегон олколордун коомдук аң-сезимиинде салттуу түшүнүүден алыстаган сайын олум, адам жашоосунун аягы тууралуу байкалаарлык озгоруулор журуп жаткандыгына кубо болуудабыз.

Биомедицинада жана жалпы жашоодо болуп жаткан процесстерди, озгоруулорду классикалык экзистенциализм көз карашынан талдоого аракет кыла турган болсок, белгилүү даражада адамдардын оздук иденттүүлүгүн жана оздук аныктоо эркиндигин жоготуу, тобокел коркунучу менен коштолгон тандоо эркиндиги белгилүү мааниде төбеленүүдо деп айттууга болот. Бул жагдайда илимдин жана технологиянын адамдын психофизиологиялык жаратылышына, керек болсо ички дүйнөсүнө же жанына аралашуунун чектери, ошондой эле изилдоо жана манипуляциялоо предмети катары адам саналган учурда иликтоо эркиндигин чектөө зарылдыгы жонундо табигый суроо пайда болот. Ушул сыйктуу контегон суроолор жана биоэтикалар азыркы экзистенциализмдин чегинде чечилиши мүмкүн.

Биоэтика пайда болгон баштапкы баскычтарында илимий чойродо адам жашоосуну ээ жогорку турушун бекемдеген гуманизмге негизделиши зарыл деген жалпы пикир кабыл алынган. Ушул эле пикердин бир аз башкача формада экзистенциализм колдошун байкоо кыйын эмес. Бирок азыркы доордо гуманисттик этика кайра кароого дуушар болгон учурда жана жаңы, тактап айтканда, экологиялык этика тездик менен калыптанып жаткан шартта жердеги бардык жандыктарга жайылтуу зарыл болгон гуманизмди жаңыча түшүндүрүү зарылдыгы пайда болду.

П. В. Тищенко белгилегендес, биомедициналык практиканын жана технологиялардын азыркы жетишкендиктери, ийгиликтери адам жашоосунун чектери, индивиддин экзистенциалдык баштартары, моралдык, аморалдык,

эркиндик, жоопкерчилик, адилеттүүлүк жөнүндө салттуу элестоолорду өзгөртүүгө дуушар кылат [Введение в биоэтику [Текст] / Под ред. Б. Л. Юдина, П. Д. Тищенко. – М.: Прогресс-Традиция, 1998. – 28-б.].

Учурдагы биомедициналык практика тарабынан түзүлгөн татаал коркунчтардын бири болуп торолуу жана олум процесстерин козомолдоо мүмкүндүгү, адам табиятын кескин өзгортүү, аталган процесстердин экзистенциалдык чектерин кабылдоодогу аныктыктын жоктугу эсептөлөт. Эвтаназияга, бойдан алдырууга, органдарды трансплантациялоого карата укук менен байланышкан татаалдыктар салттуу медициналык этиканын нормаларын жана принциптерин зарыл натыйжалуу жана карама-каршылыксız колдонууга мүмкүн болбой калгандыгын ачык көрсөтөт.

«Биоэтика алкагында медициналык кызматкердин жоопкерчилигин изилдоонун теориялык-методологиялык аспекттери» аттуу экинчи балтга биоэтика контекстинде медициналык кызматкердин жоопкерчилигин изилдоонун теориялык-методологиялык негиздерин илктиңди.

Изилдоонуу объектиси болуп биоэтика контекстидеги медициналык кызматкердин жоопкерчилиги, ал эми изилдоонун предмети катары медициналык кызматкердин жоопкерчилигин биоэтикалык принциптерге жана нормаларга ылайык онуктүрүү жолдору саналат.

Изилдоонун методдору жана аппаратурасы. Изилдоонун теориялык жана методологиялык негизин биоэтика маселеси боюнча чет олколук, орус жана ата-мекендик окумуштуулардын философиялык, этикалык, саясий, социологиялык жана укуктук көз караштары, ой жүгүртүүлөрү түздү. Изилдоо процессинде илимий таанып-билиүнүн системалык, тарыхый, формалдык-логикалык усуудары колдонулду.

Экинчи балтын «Жоопкерчилик категориясынын маңызы жана түрлөрү» аттуу биринчи параграфында биоэтиканын онүгүү шартындағы жоопкерчилик категориясы талданат.

«Жоопкерчилик» категориясы узак тарыхый мезгилдер бою пайдалы болгон түрдүү философиялык теорияларда жана концепцияларда чагылдырылган түшүндүрмөлөрүнөн айырмаланып, XIX кылымдын ортосунда гана теориялык жактан негизделген. Бул категорияда, тактап айтканда, анын ар тараалтуу түшүнүктөрүнде жалпы формада индивиддин социалдык мамилелердин жана байланыштардын системасына киругү боюнча тарыхый топтолгон тажрыйбасы бекемделген. Ал адамдын жашоо ишмердүүлүгүнүн ар түрдүү жактары, социалдык мамиле, адамдардын жамааттык нормалары жонундө жалпы элестоолорду берет. Ал ишмердүүлүктүн, социалдык жашоонун негизги программасы иретинде

кызмат аткарып, ишмердүүлүктүн бардык түрлөрүнүн айкалышын, кайра ондүрүшүн шарттайт.

“Жоопкерчилик” категориясынын мазмуну жетишээрлик бай, ар тараалтуу мунозго ёс, ал изилденин жаткан түшүнүктүн татаалдыгы менен элс ёмес, бул түшүнүкко карата түрдүү мамилелер бар экендиги менен түшүндүрүлөт. Акыркы он жылдар ичинде изилденин жаткан категорияны ишмердүүлүктүк, субстанционалдык, коммуникациялык-социологиялык, философиялык-социологиялык коз караштан түшүндүрүүгө аракеттер жасалып жатат. Ишмердүүлүктүк коз карашынан жоопкерчилик адамдын коомдун, жамааттын алдындағы жеке парызын түшүнүү иретинде, милдеттерин, ез аракеттеринин маанисин андан-сезүү катары, оз иш-аракети, жүрүм-туруму үчүн жооп берүү зарылдыгы, мүмкүн болгон иштин натыйжалары үчүн оз күнөосун сезүү сыйктуу түшүндүрүлөт. Жоопкерчилик - «кимдир бироого оз иши, жүрүм-туруму жонундогу эсеп берүү зарылдыгы, милдеттүүлүгү, анын мүмкүн болгон натыйжалары үчүн жооп берүү милдети, кандайдыр-бир иерссинин маанилүүлүгү [Современный толковый словарь русского языка / Гл.ред. С. А. Кузнецов.+ – СПб.: “Норинг”, М.: “РИПОЛ классик”, 2008.-469-б.].

М. М. Розентальдын редакциясы астындағы философиялык создукто жоопкерчилик субстанционалдык коз караштан аныкталып, ал инсандын коомго карата нравалык парзын жана укуктук нормаларын аткаруу менен байланышкан озгочо социалдык, моралдык-укуктук мамилесин чагылдырган укук этикасынын категориясы иретинде каралат [Философский словарь [Текст] / Под ред. М.М. Розенталя и П.Ф. Юдина (Изд. 2-е, испр. и доп.). - М.: Политиздат, 1968. -214-б.].

Аталган категория адамдын жондомдүүлүктөрүнүн жана мүмкүнчүлүктөрүнүн ченеми жонундогу философиялык-социологиялык маселени кучагына алып, оз иш-аракеттеринин түзүүчүсү катары баалуу, белгилүү таланттарды аткара билүү, оз алдында турган милдеттерди ишке ашыруу, туура тандоо жасоо, белгилүү натыйжага жетишүү, адамдын туралыгы, күнөөсү, колдоо же айыптоо, сыйлоо, жаңылоо мүмкүндүгү сыйктуу түшүнүктөрдү камтыйт.

Жоопкерчиликтин бир нече деңгээлдерин жана формаларын белгилоого болот. Анын биринчиси оздук жоопкерчиликті, индивиддин оз тагдырына, оздук жашоосуна болгон тандоосун билдириет. Жоопкерчиликтин бул деңгээли жана түрү адам баласына тиешелүү күмөн саноолор, азап тартуу, күнөону сезүү, коркунч сезимдеринен корунот.

Жоопкерчиликтин экинчи деңгээли - бул адамдардын башкалардын алдындағы конкреттүү кызыкчылыктарына жана укуктарына тиешелүү болгон иш-аракеттери үчүн жоопкерчилик; жоопкерчиликтин бул деңгээли

жана формасы көнери жайылган, жалпы мүнозго ёс. Моралдык жоопкерчилик абийирдин кыйноосу, айыптоо коркунучу сыйктуу корунуп, кебүнчө жоопкерчиликтин укуктук жана административдик формаларына дал келст.

Жоопкерчиликтин үчүнчү деңгээли - бул глобалдык жоопкерчилик, ал бүткүл глобалдык экологиялык кризис коркунучуна байланыштуу азыркы мезгилдерде маңызуу актуалдашып, озгочо курч мүнозго ёс болууда. Жоопкерчиликтин бул түрү адамдын жаратылыш, планета, анын экологиялык коопсуздугу, адамзат алдынчагы жоопкерчилигин билдириет.

Жоопкерчиликтин ар кандай деңгээлдери жана формалары менен байланышкан мамилелердин озгөчөлүктөрү түрдүү жагдайларда ар тарааттуу теорияларда, концепцияларда берилip, белгилүү мамиледе аларга мүнездүү касиеттерден жана өзгөчөлүктөрдөн көз каранды. Мындай көз караштан жоопкерчиликтин укуктук, экономикалык, саясий, экологиялык, медициналык ж.б. тиіггерин болуп кароого болот.

Жоопкерчилик феноменинин негизинде инсандардын, коомдун, түрдүү тоғтордун, катмарлардын ортосундагы объективдүү оз ара байланыш жатат. Социалдык-кесиптик жоопкерчилик түшүнүгүн философиялык талдоо ишмердүүлүктүн субъективлеринин, алардын максаттарынын үстүнөн ой жүгүртүүден тышкary чечүүгө мүмкүн эмес.

Дөлөздүн пикири боюнча азыркы дүйнө жоопкерчилигинин көптөгөн суроолору жана императивдеринин формалдуу көз карашта осуп жаткандыгына карабастан, жоопкерчиликтөрдин жетишсиздигинен азап тартат [Дөлөз, Ж. Критика и клиника [Текст] // Пер. с франц. О. Е. Волчек и С. Л. Фокина. Послесл. и примеч. С. Л. Фокина. - СПб.: Machina, 2002. - 54-б.].

Медициналын гуманисттик модели, үлгүсү ички маңызы боюнча ишмердүүлүктүн адамдын жыргалчылыгына, дең соолугун жакшы абалда кармоого, айыгышына бағытталган ишмердүүлүктүн оболголору жана жооптуу мамилени билдириет.

Экинчи баптын “Медициналык кызматкердин кесиптик-этикалык жоопкерчилигинин спецификасы” аттуу экинчи параграфында медициналык кызматкердин кесиптик-этикалык жоопкерчилигинин өзгөчөлүктөрү изилденет.

Бейтап менен дарыгердин оз ара мамилесинин негизин түзгөн патерналисттик модель көптөгөн олкөөрдө, алардын арасында Кыргызстандын медициналык билим билим берүү жана саламаттыкты сактоону уюштуруу системасында да басымдуулук кылган.

1944-жылы белгилүү онколог Н.Н.Петров Советтер Союзунда “Хирургиялык деонтологиянын маселелери” аттуу эмгегин жарыкка чыгарган, кийин бир нече жолу кайра басылып чыккан, ал кийинки

мезгилдерде медицина чойросундогу нравалуулук, мораль жонундогу теориялардын, концепциялардын, окуулардын - калыптанып жаткан медициналык деонтологиянын негизин түзгөн. Алгачкы учурларда ал медициналык этиканын, кийинки мезгилдерде азыркы биоэтиканы алмаштырган.

Бүгүнкү күндо ар түрдүү биомедициналык инновацияларды колдонуунун жогорку даражасы менен мүноздөлгон медициналык тейлоо жана жардам корсогтуу усуулдарындагы жана формаларынындагы түркүтүү отүүчүлүк медициналык ишмердүүлүктү жонго салуу маселелеринде биоэтикалык принциптердин негизинде мурунку салттуу медициналык моралдык этикалык принциптер жаныланган шартта гана сакталып, талап кылынган натыйжалага алып келиши мүмкүн.

Патерналисттик моделден медициналын оз алдынча формага өзгөрүү шартында бир жагынан, бейтап менен дарыгердин ортосунда диалог менен оз ара маалыматтык алмашууну жолго салып, оптималдаштыруу талап кылынат, экинчи жагынан, медициналык кызматкердин, дарыгердин тандоосу салттуу медициналык кесиптик этика менен деонтологиянын нормаларындагы принциптер менен шартталат.

Медициналык чойродогу кызматкерлердин жоопкерчилигинин социалдык-кесиптик формасы белгилүү сапаттын структуралык элементтерин камтыган татаал кубулушту билдириет. Деонтологиянын негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири болуп анын нормаларынын, принциптеринин жана максаттарынын бейтаптын саламаттыгын сактоого жана жакшыртууга бағытталгандыгы саналат. Эгерде медициналын бейтаптарга жардам корсогтууну уюштуруу көз карашынан алып карасак, анда анын кесиптик-этикалык элементинин маанилүүлүгү жогорулайт, ага ылайык биоэтикалык компетенттүүлүк, маалыматтуулук кесиптик ишмердүүлүктү талдоодо, баалоодо жана медициналык кызматкерлер тарабынан оз милдетин аткарууда негизги факторлордун, учурлардын бири болуп саналат.

Руханийлуктун бардык чойролоруно жана деңгээлдерине нравалык-этикалык нормаларга негизделген жоопкерчиликтүү жүрүм-турумду жайылтуу анын инсандар аралык мамилелерди жөнгө салуу менен катар эле оздук аракеттине жоопкерчиликтүүлүгүн түшүнүүгө жардам берип, жеке жүрүм-турумду башкарууну камсыздашы менен шартталат.

Демек, жоопкерчиликтин социалдык-психологиялык жана кесиптик формалары медициналык кесипкөйлүктүн негизги компоненттерин бирин бирдикте түзүү менен бирге бири-бирин толуктап, күчтүп турушат.

Медициналык кесиптик мамилелердин жалпы системасында интеллектинин жетишерлик жогорку деңгээлин гана эмес, онуккөн сезимдер менен нравалык принциптерди билдириген баарлашшуу маданияты негизги

орунда турат, андыктан адистер кесиптик медициналык кызматкерлердин, ошондой эле студенттердин - болочок дарыгерлердин, медиктердин жогорку нравалык маданиятын калыптандыруу зарылдыгы менен байланышкан маселелерге озочо коңул бурушат.

Интеллигенттүүлүкту нравалык-этикалык категория катары кароо максатка ылайыктуу. Анын калыптанышын медициналык мекемелердеги, окуу жайлардагы окуу-тарбиялык, билим берүү процессинин негизги түзүүчүлөрүнүн бири ирстинде кароо зарыл. Жашоодо кобунчо жоопкерсиздик маданияттын томонку деңгээлинен жана интеллектинин начар онугушун, маданиятсыздыктан келип чыгат. Интеллектуалдык жана нравалык мааниде онуккон, абыиир, намыс, чынчылдык биринчи орунда турган инсанды тарбиялоо болочок дарыгер адисте нукура интелигенттүүлүкту калыптандырууга оболго түзот. Медициналык кызматкердин жоопкерчилигинин озгочолуғу көп жагына анын кесибине муноздүү болгон моралдык-этикалык тапшырмаларды жана милдеттерди аткаруу спецификасы менен шартталган.

Медициналык кызматкердин, дарыгердин социалдык-кесиптик жоопкерчилиги инсанын түрдүү коомдук объектилерге, тактап айтканда, адамдарга же жандууларга карата руханий негиздемелеринин системасы катары аныкталат, ал социумдун моралдык-этикалык нормалары, баалуулуктары, ошондой эле учурдагы саламаттыкты сактоо системасындагы нравалык принциптер менен шартталат.

**“Биоэтика шартында медициналык кызматкердин жоопкерчилигин ишке ашыруу озгочолуктору”** аттуу үчүнчү бапта биоэтиканын онутундо медициналык кызматкердин жоопкерчилигин ишке ашыруу маселелери жана озгочолуктору изилденет.

Үчүнчү баптын “**Болочок медициналык кызматкердин жоопкерчилигин онүктүрүү жолдору**” аттуу биринчи параграфында болочок медициналык кызматкердин жоопкерчилигин онүктүрүү жолдору талданат.

Медициналык чойрөде жоопкерчиликти онүктүрүү жолдорунуң бири болуп медициналык кызматкердин нравалык-жоопкерчиликтүү аң-сезимин калыптандырууга карата негиздеме жана аны турмушка ашыруу эсептесет. Медициналык кызматкер моралдык жоопкерчиликтин принциптеринин, нормаларынын адам жашоосу, болмушу жана медициналык, дарылоо ишмердүүлүгү менен болгон тыгыз байланышын толук аңдап-сезиши максатка ылайыктуу. Медициналык кесиптин жана ишмердүүлүктүн негизинде принциптердин, корсоктүчтөрдүн жыйындысы турат. Медициналык мекемеде билим алуу процессинде, андан кийин практикалык ишмердүүлүктө медициналык кызматкер аларды жаңы нормалар менен

толуктап, милдеттерге, кесиптик элестоолорго ылайык эскилерин ондоп-түздөйт. Бул жагдайда медициналык кызматкердин жана жалпы кесиптик жамааттын нравалык-этикалык аң-сезимин онүктүрүүлөр түрдүү медициналык окуу жайлардын программаларына биоэтика боюнча атайын курстарды киргизүү олуттуу роль ойнойт.

Медициналык билим берүүдө биоэтика курсун жакшыртуу бүгүнкү күнди билим берүү процессинин негизги милдеттеринин бири болуп саналат, анткени ал болочок медициналык кызматкерлерде жогорку нравалык-этикалык принциптерге негизделген кесиптик ой жүгүртүүнүн калыптанышына оболго түзот.

Курстун милдеттеринин бири болочок медициналык кызматкердин биоэтикалык жоопкерчилигин аңдап-сезүүнүн негизинде жаткан биоэтикалык нормалар менен баалуулуктардын системасын иштеп чыгуунун натыйжаласындагы аксиологиялык-багыт берүүчү таасиринде турат.

Бул маселени медициналык жогорку окуу жайларында коомдук-гуманитардык сабактарды окутуунун системасын маңызууду турдо кайра түзүү аркылуу чечүүгө болот. Ага байланыштуу белгилей кетүүчү жагдай, медициналык билим берүүнүн азырыкы системасында атайын, табигый илимдик жана коомдук-гуманитардык предметтер, ага ылайык билимдер арасында белгилүү дал келбооччулук байкалат. Атайын изилдоор корсоктөндей, ар түрдүү профилдеги жана багыттагы илимдердин өз ара обочолонушу студенттин тарбиясына, кесиптик даярдыгына жана нравалык-интеллектуалдык калыптанышына негативдүү таасирин тийгизет. Андыктан адистикке өз болуу жана толук кандуу, ар тараптуу билим алуу диалектикалык байланышын, бүтүндукто, бири-бирин толуктап, байытып турушу зарыл. Айтылган жагдайларга байланыштуу табигый, атайын жана коомдук-гуманитардык предметтердин, ага ылайык билимдердин өз ара аракеттесинин жаңы үлгүсүн жана системасын калыптандырууда турган озгочо милдеттер пайдада болууда.

Жогоруда белгиленген жоболорго ылайык, медициналык кызматкердин социалдык-кесиптик жоопкерчилигин калыптандыруу маселесин талдоо жана түшүнүү жалгыз эле медицина чойросу эмес, ата-мекендик социалдык-философиялык ой жүгүртүү үчүн да зор теориялык, ошондой эле практикалык маанигэ өз.

Үчүнчү баптын “**Медициналык кызматкердин жоопкерчилигинин философиялык аспекттери**” аттуу экинчи параграфында медициналык кызматкердин жоопкерчилигинин философиялык аспекттери каралат.

Белгилүү болгондой, медициналык кызматкердин жоопкерчилигинин езгөчөлүгү биринчи кезекте, анын түздөн-түз милдети болуп оорууларга, б.а. тигил же бул оорудан жапа чеккен адамдарга көмөк көрсөтүү

эсептөлүсү менен шартталған. Бирок, дарыгер качан оорулуу адамдын жеке турмушуна кийлигишken кездс, дарылоо терс кесептегерге, ал тургай анын олұмұн алып келе турган корунуштер менен байланышкан коркунучтар пайда болгон қырдаалдар дәэрлик көп пайда болот. Айдыктан тажрыбада тигил же бул терс натыйжа оорунун же дарыгерлик катачылыктын же концул коштуктун кесепстинен келип чыкандығын аныктоо кыйынга турган учурлар да кыйла көп кездешет. Демек, медициналык жоопкерчилик медициналык тобокелдиктер менен байланышкан. Өз кезегинде, медициналык тобокелдик ыкчам кийлигишүүлөрдө, терапиялык дарылоодо, ал кыл биомедициналык эксперименттерде жана башка ушул сыйктуу жагдайларда кездешет (2013-жылдын 28-майындагы №81 КРЫНЫН «Медициналык кызматкердин макамы», 2020-жылдын 29-июнундагы №67 КРЫНЫН МЫЙЗАМЫНЫН РЕДАКЦИЯСЫНДА).

Бирок изилдөөнүн аталган параграфында бизди маселенин укуктук эмес, философиялык тарабы кызыктырат, ал медициналык кызматкердин бардык башка жоопкерчилигинин негизи болуп саналат. Биринчи кезекте дарыгердин жоопкерчилик маселеси дарыгердик этика менен түздөн-түз жана кыйыр түрдө байланышкандағының корсогтууға болот.

Европалык медицинанын эволюциясынын мисальында дарыгерлик этика кандайча өнүккөндүгүн жалпы ченемдерде байкоого мүмкүн. Эки жарым миң жылдан ашуун убакытта Европа маданиятында реалдуу медициналык тажрыба менен байланышкан ал кыл моралдык принциптер менен эрежелер калыптанған. Азыркы мезгилде европалык маданият менен медицинасынын чегинде дарыгерлик этиканын төрт олуттуу моделдерин болуп корсогтууға болот. Биринчи модель - бул «зыян келтирбе» принципине негизделген Гиппократтын модели. Экинчиси - башкы принципи болуп «жакшылык жасоо» эсептөлген Парацельстин модели. Учунчү модель «Парызды аткаруу» принципине негизделген деонтологиялык модель. Алдан кийинки төртүнчү модель - «кинсанын укуктары менен кадыр-барьын урматтоо» принципине негизделген биоэтика. Аталган ал бир моделдердин тарыхый өзгөчөлүктөрү менен логикалык негиздери бүгүнкү күнү азыркы биомедициналык этиканын баалуулук-нормативдик мазмунун түзүүчү моралдык принциптердин калыптануусун аныктады.

Дарылоонун иравалык-этикалык принциптери Гиппократтын (б.з.ч. 460-377-жж.) атактуу «Антында» берилген. Эн байыркы кытай, индиялык, вавилондук, египеттик, грек, иудей жана перс цивилизацияларында адамдарды оорулаардан айктыруу, аларды азап-кайгыдан куткаруу жөндөмдүүлүгү дарыгерлердин «кудай» тарабынан тандалгандығын куболондүрүп, алардын жогорку социалдык макамын аныктаган. Ал эми Байыркы Греция туурасында айта турган болсок, бул, чындығында, светтик

медицина калыптана баштаган биринчи цивилизация, ал шаар-мамлекеттерде колдонулуп келген, алар медициналык тажрыбага ээ болгондон кийин, чындығында кесипкой дарыгерлерден адеп ахлактык-этикалык, кесипкойлук принциптер, кепилдиктер, алдан кийин дарыгерлердин жардамга муктаж болгондорго карата кепилдиктери менен милдеттери бекитилген. Гиппократ жеке озү эле эмес, башка дарыгерлердин тажрыбасына да негизден түзгөн этикалык принциптер озүн ошол мезгилде көп болгон ал кандай шылуундардан, ажыраттуу зарылчылыгынан келип чыккан. Аталган принциптерди катту кармануу калктын дарыгерлерге, чыныгы кесипкойлорго болгон ишенимин камсыз кылышы керек болгон. Дарыгердин оорулуу менен дени сак адамга болгон тажрыбалык мамилеси, адегендө камкордукка, жардамга, колдоого багытталған иш-аракети кесиптик дарыгерлик этиканын негизги белгиси болуп саналат.

## КОРУТУНДУ

Диссертациянын аягында томонкү корутундулар берилди:

1. Биоэтика адам проблемасын илимий таанып-билиүү жана анын устунон ой жүгүртүүнүн озгочо формасы болуп саналат: алда руханийлик менен физикалыктын, эркиндик менен жоопкерчиликтин катышы, азыркы медицинадагы иравалык-этикалык маселелер чагылдырылган. Адамдын жаратылышын изилдео менен байланышкан жана биоэтиканын калыптанышына жана онугүшүнүн алып келген иравалык-этикалык проблемалардын бүгүнкү күндөгү маанилүүлүгү социомаданий себептердин жана факторлордун бүтүн комплекси менен аныкталат.

2. Жаны биомедициналык каражаттардын, технологиялардын кескин онугүшү жана ал козомолдонушу айрыкча ақыркы он жылдыкта философиялык ой жүгүртүүнү талап кылган иравалык-этикалык проблемаларды пайда кылууда. Аталган маселелердин татаалдыгы жана карама-кашылыктуулугу иравалык чойродон алда канча алдыга озуп чыккан илимий-техникалык прогресстин негизинде келип чыгып, түрүктүү муноздо күчөп жаткан тобокелдер, коркунучтар менен шартталат, бул жагдай жалпы адамзаттын онугүшүнди олуттуу төң салмаксыздыкка алып келет.

3. Көп жагынан азыркы социомаданий шарттарда жоопкерчиликтин жана анын чектеринин жаңы иравалык-этикалык корсоктүчторун издоо озгочо маанигө ээ. Мында жоопкерчилик менен катар медициналык кызматкердин кесиптик ишмердүүлүгүнүн иравалык-этикалык элементтерине олуттуу орун таандык; ал жоопкерчиликтин биоэтикалык формасы менен тыгыз байланышкан.

4.Руханий-иравалык мейкиндиктүн алкагындагы медициналык камсыздоо чойросунда саламаттыкты сактоо тармагындагы кызматкерлерди

кесиптик даярдоо сапатына тейлоо спецификасына ылайык атайдын таланттар коюлат жана билим берүү мекемелеринде кыргызстандык медициналык кызматкерлерди даярдоо процессинде пайда болгон нравалык-этикалык мамилелер озгочо жонго салынышы зарыл, ага байланыштуу алар ээ болуучу нравалык сапаттарды онуктуруу жолдорун иштеп чыгуу максатка ылайыктуу.

5. Заманбап медициналык жогорку окуу жайлардын алдында турган жана билим берүү процессинде ишке ашуучу ээ негизги милдеттердин бири болуп болочок адистерде онүккон нравалык-этикалык кесиптик ой жүгүртүүнү калыптандыруу эсептелет, ал жагдайга медициналык билим берүүнү жалпы системасында биоэтиканы окутууну көңейтүү аркылуу жетишүүгө болот.

6. Эки жарым миң жылдан ашуун убакытта европалык маданиятта реалдуу медициналык тажрыбы менен байланышкан ар кыл моралдык принциптер менен эрежелер калыптанган. Азыркы мезгилде Европа маданияты менен медицинасынын чегинде дарыгерлик этиканын төрт кыйла олуттуу моделдерин бөлүп көрсөтүүгө болот. Биринчи модель бул «зыян келтирбе» принципине негизделген Гиппократтын модели. Экинчisi - башкы принципи болуп «жакшылык жасоо» эсептелген Парацельстин модели. Учунчү модель «парызды аткаруу» принципине негизделген деонтологиялык принцип. Андан кийинки тортуунчы модель болуп «инсандын укуктары менен кадыр-баркын урматтоо» принципине негизделген биоэтика саналат.

#### Диссертациянын темасы боюнча жарыяланган эмгектердин тизмеси:

1. Барынбаева, А. Медициналык колледждерде компетенттүү медайымдарды даярдоо коомдун талабы [Текст] / А. Барынбаева, Г. Толонбаева // И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жарчысы. – Бишкек, 2016. -№1. – С.203-206.

2. Барынбаева, А. Оценка причин смертности, зарегистрированной на ПМСП [Текст] / А. Барынбаева, К.Жапаров, А. Кудиева // КГМА имени К. Ахунбаева. Вестник. –Ош, 2017. -№2. –С.59-64.  
<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26427411>

3. Барынбаева, А. Биоэтика менен философиянын байланышы [Текст] / А. Барынбаева, М.Сейдалиева // Вестник ИФ и ППИ НАН КР.–Бишкек, 2011. -№3. –С.38-41.  
<https://www.ksla.kg/media/ckeditor-upload/2022/01/20/no4-2016.pdf>

4. Барынбаева, А. Медайымдардын жалпы жана кесиптик компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу [Текст] / А.Барынбаева, Г. Толонбаева, З.Асанбекова // И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик

университетинин жарчысы. – Бишкек, 2016. -№ 1. –С. 206-209.

5. Барынбаева, А. Генезис и сущность понятия коэволюции [Текст] / А. Барынбаева, Э. Шарипова // ОшМУ жарчысы. – Ош, 2018. -№2. –С. 54-59.  
<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35246561>

6.Барынбаева, А. Деонтология – кесиптик иш-аракеттин ажырагыс болугу [Текст] / А. Барынбаева, М.Сейдалиева // ОшМУ жарчысы. – Ош, 2017. –атай.чыгарылыш. – С.231-235.  
<http://vse nauki.ru/journals/11027/#.WgPD4>

7. Барынбаева, А. Актуальные вопросы биоэтики [Текст] / А. Барынбаева, М.Сейдалиева // International academy journal Web of scholar.-Киев, 2017. -№6 (15). – С.67-71.  
<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29947018>

8. Барынбаева, А. Ментальные основы биоэтики в Кыргызстане [Текст] / А. Барынбаева, М.Сейдалиева // International academy journal Web of scholar. -Киев, 2017. -№6 (15). – С.67-71.  
<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30607525>

11. Барынбаева, А. Трансформация экологического сознания кыргызского этноса [Текст] / А. Барынбаева, З. Жолдошева, Б.Жээнбекова // Вестник ОшМУ. - Ош, 2019. - №2. –С. 62-66.  
<https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39516834>

14 Барынбаева, А. Билим берүүнү гумандаштыруу-медициналык кызматкерлердин кесиптик жоопкерчилигин калыптандыруу жолдору [Текст] / А. Барынбаева, Г. Абдразакова, З.Жолдошева // ОшМУ Жарчысы. –Ош, 2019. -№3. – С.73-75. <https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42965413>

15. Барынбаева, А. Анализ структуры причин инвалидности на первичном уровне [Текст] / А. Барынбаева, К. Жапаров, А. Кудиева // Наука, техника и образование. – Ош, 2016. -№7 (25). –С.11-115.  
<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26460780>

16. Барынбаева, А. Биоэтиканын философиялык негиздери [Текст] / А. Барынбаева, М.Сейдалиева // Вестник ИФ и ППИ НАН КР.–Бишкек, 2011. -№3. – С.41-46.

17. Барынбаева, А. Научная оценка причин смертности, зарегистрированных в зоне обслуживания первичного звена [Текст] / А. Барынбаева, К. Жапаров, А. Кудиева // Проблемы современной науки и образования, – Ош, 2016. -№18 (60). –С. 96-101.  
<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26427411>

18. Барынбаева, А. Биоэтигадагы өмүр, олүм маселеси [Текст] / А. Барынбаева, Э. Шарипова // Актуальные проблемы онтологии и социальной экологии.–Бишкек, -2019. –С.118-122.

19. Барынбаева, А. Шаардык амбулатордук хирургиялык жардамынын

жолдорун оптималдаштыруу шарттары [Текст] / А. Барынбаева, К. Жапаров, Ж. Таирова // Известия вузов Кыргызстана . –Бишкек, 2016. - №10. –С.190-195.

<http://science-journal.kg/media/Papers/ivk/2016/10/ivk-2016-N10-190-194.pdf.pdf>

20.Барынбаева,А. The role of spirituality in the development of society [Текст] / Р. Исмаилова, Ж.Кедейбаева, М.Сейдалиева, Д.Ыразаков // VII International scientific and practical conference /Innovative technologies in science and education -Лондон,2020. – 1-9-Р.  
[https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/70/e3sconf\\_itse2020\\_17035/e3sconf\\_itse2020\\_17035.html](https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/70/e3sconf_itse2020_17035/e3sconf_itse2020_17035.html)

Барынбаева Айнурас Абдыкалыковианыны “ Медициналык жоопкерчиликтин биоэтикалык маңызы ” аттуу темадагы 09.00.11 – социалдык философия адистиги боюнча философия илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын издении алуу үчүн жазылган диссертациясына

## РЕЗЮМЕ

Негизги сөздөр: биоэтика, биоэтikanын жетишкендиктери, ааламдашуу, жоопкерчилик, медициналык кызматкер, дарыгер, омур, олум, гумандуулук, аксиология, экзистенциализм, мораль, адилеттүүлүк.

Изилдоонун объектиси болуп дисциплиналар аралык илимий изилдоолордун тармагы болгон биоэтика шартындагы жоопкерчилик эсептөлөт. Изилдоонун предмети катары медициналык кызматкердин жоопкерчилигин биоэтикалык принциптерге жана нормаларга ылайык онүктүрүү жолдору саналат.

Диссертациянын негизги максаты – медициналык жоопкерчиликтин биоэтикалык маңызын социалдык-философиялык талдоо.

Изилдоонун илимий жаңылыгы. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда биоэтikanын жетишкендиктери шартында, пандемия учурундагы жоопкерчиликитті онүктүрүү маселелерине арналган комплекстүү социалдык-философиялык изилдеөөлөр өтө аз, бул иш белгилүү деңгээлде мындай көмчиликти толуктайт. Диссертацияда биоэтikanын жетишкендиктери шартындагы экзистенциалдык маселелер иликтенди; жоопкерчиликтин маңызы жана анын түрлөрү аныкталды; медициналык кызматкердин кесиптик-этикалык жоопкерчилигинин өзгөчөлүктөрү философиялык оңутто талдоого алынды; болочок медициналык кызматкердин жоопкерчилигин онүктүрүү жолдору такталды.

Колдонуу тармагы. Диссертациянын материалдарын жана жыйынтыктарын социалдык философия, биоэтика, медициналык этика, деонтология, глобалистика, маданият философиясы, философиянын тарыхы, маданият таануу боюнча атайын курстарды окутууда пайдаланууга мүмкүн.

Изилдоонун теориялык жана практикалык мааниси. Илимий иштин теориялык мааниси биоэтikanын жетишкендиктери шартында жоопкерчиликитті онүктүрүү жонундогу социалдык-философиялык билимдерди көңөйтүүде жана терендетүүде турат. Диссертациядагы теориялык-методологиялык нұктагы натыйжаларды азыркы биоэтиcadагы процесстерди талдоодо, биоэтikanын келечектеги онүгүү тенденциясы менен байланышкан маселелерди оздоштуруудо, чечмелөөдө колдонууга болот.

## РЕЗЮМЕ

диссертации Барынбаевой Айнуры Абдыкалыковны на тему: «Биоэтическая сущность медицинской ответственности», представленной на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11 – социальная философия

**Ключевые слова:** биоэтика, достижения биоэтики, глобализация, ответственность, медицинский работник, врач, жизнь, смерть, гуманизм, аксиология, экзистенциализм, мораль, справедливость.

Объектом данного исследования является ответственность медицинского работника в контексте биоэтики. Предметом выступают пути развития ответственности медицинского работника в связи с биоэтическими принципами и нормами.

Основной целью диссертации является социально-философский анализ биоэтической сущности медицинской ответственности.

Научная новизна исследования. В настоящее время в Кыргызстане существует незначительное количество трудов, в которых содержится философский анализ проблемы ответственности медицинского работника, осуществленный на основе биоэтических принципов либо в контексте биоэтики. Одним из важных последствий бурного развития биомедицины, генетики, биологии и прочих близких им наук в XX веке и в первые десятилетия текущего века стало возникновение целого ряда фундаментальных нравственно-этических проблем, несомненно, требующих глубокого и тщательного философского осмыслиения, анализа. Новая современная биомедицина, основывающаяся на высоких технологиях, располагает возможностью вторжения и управления такими важными процессами, как зарождение, ход и окончание жизни людей. Существенные изменения в духовной жизни общества, произошедшие в последние несколько десятилетий и повлекшие глубокую трансформацию общественного сознания, способствовали изменениям взглядов на ответственность за жизнь людей. В данной диссертации прослеживается и анализируется эволюция взглядов на ответственность, с биоэтических позиций обосновывается необходимость как нравственно-этического, так и правового контроля за экспериментами в сфере биомедицины, генетики и т.д., что также составляет определенную новизну проведенного диссертационного исследования. К научной новизне можно отнести также отдельные положения, выносимые на защиту.

**Область применения.** Материалы диссертации могут быть использованы в лекционных курсах в ВУЗах по указанным дисциплинам. Кроме того, они могут быть использованы в качестве основы для последующих исследований по данной тематике.

**Практическая значимость исследования.** Выводы и результаты диссертационного исследования, а также теоретико-методологические принципы и подходы могут быть использованы при создании специальных курсов по социальной философии, биоэтике, медицинской этике, деонтологии, глобалистике, философии культуры, культурологии и др.

## RESUME

of dissertation of thesis Barynbaeva Ainura's Abdykalykovna on the topic: "Bioethical essence of medical responsibility ", presented for the degree of candidate of philosophy specialty 09.00.11- social philosophy.

**Key words** bioethics, achievements of bioethics, globalization, responsibility, medical worker, doctor, life, death, humanism, axiology, existentialism, morality, justice.

The object of the investigation study is the responsibility of the medical worker in the context of bioethics of the Kyrgyz Republic, is the basis of our state.

The subject of the investigation is the problem of developing the responsibility of a medical worker in the context of bioethics achievements

The main goal of the dissertation is a socio-philosophical analysis of the development of ways of responsibility of a medical worker in the context of bioethics.

Scientific novelty of the research. To date, Kyrgyzstan has not conducted a comprehensive philosophical study on the issue of health worker responsibility in the context of bioethics.

The scientific novelty of the research include the following points: the existential problems in the context of bioethics; researched liability in the context of bioethics; the specificity of professional and ethical responsibility of medical workers; the ways of development of responsibility of a future medical worker. The scientific novelty can also be attributed to certain provisions submitted for protection.

**Application.** The materials of the dissertation can be used in lecture courses at Universities in these disciplines. In addition, they can be used as a basis for further research on this topic.

**Practical significance of the study.** Conclusions and results of the dissertation research, as well as theoretical and methodological principles and approaches can be used to create special courses on social philosophy, bioethics, medical ethics, deontology, globalistics, philosophy of culture, cultural studies, etc.

Ченеми 60x84 1/16.  
Көлому 1,5 пл. Кагаз оффсет.  
Офсеттик басуу. Нускасы 100.

ЖИ «Сарыбаев Т.Т.»  
Бишкек ш., Манас к., 101  
т. 0 708 058 368



